

“БЕКИТЕМ”

Ош мамлекеттик университетинин проректору,  
ф.м.и.к., доцент Р.Н.Арапбаев



10-декабрь, 2024-жыл

Ош мамлекеттик университетинин Филология жана маданият аралык коммуникация институтунун англис тилинин фонетикасы жана грамматикасы кафедрасыны Жапарова Гульнарида Токторалиевнанын “Кыз Дарыйка” поэмасына лингвопоэтикалык анализ (кыргыз тилинен англис тилине жасалган котормонун негизинде аттуу 10.02.20 – текстештирметарыхый, типологиялык жана салыштырма тил илими адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазган кандидаттык диссертациясына жетектөөчү мекеме катары берген

## ПИКИРИ

**1. Диссертациялык кеңешке диссертацияларды коргоого кабыл алуу укугу берилген адистикке иштин дал келиши.** Жапарова Гульнарида Токторалиевнанын “Кыз Дарыйка” поэмасына лингвопоэтикалык анализ (кыргыз тилинен англис тилине жасалган котормонун негизинде) аттуу кандидаттык диссертациясы диссертациялык кеңештин багытына, ал эми изилдөө ишинин мазмуну, концептуалдык негизи 10.02.20 - текстештирметарыхый, типологиялык жана салыштырма тил илими адистигине туура келет.

**Диссертациянын темасынын актуалдуулугу.** «Кыз Дарыйка» элдик поэмасын алгачкы жолу англис тилине которуу менен, аталган поэманин жана анын котормосуна лингвопоэтикалык атайын илимий деңгээлдеги иликтөө жүргүзүлгөндүгү менен түшүндүрүлөт. Лингвопоэтикалык иликтөө аркылуу көркөм чыгармада колдонулган жана чыгарманын өзгөчөлүгүн, кайталанбастыгын аныктай турган фонетикалык, лексикалык, грамматикалык, стилистикалык мунөздөгү лингвистикалык каражаттардын бардык түрлөрүнүн биригүүсү менен тексттин идеялык – көркөм мазмунун ачуудагы аткарган ролун аныктоо жана алардын коннотативдик деңгээлде которулушун изилдөө негизги маселе катары каралган. Диссидент изилдөө ишинде котормо категорияларын илимий курал катары пайдалануу менен лингвопоэтикалык каражаттардын негизинде алгачкы жолу системага салып изилдөөгө аракет жасалган.

Изилдөөчүлөрдүн теориялык тыянактары жана практикалык сунуштары азыркы татаал этностук процесстерди аңдап билүүгө, улуттар аралык конфликттердин себептерин түшүнүүгө жана жөнгө салуу жолдорун табууга, улуттук аралык мамилелерди оптималдаштырууга көмөктөштөт.

Бир тилден экинчи бир тилге поэмаларды которуу аркылуу башка элдин тилдик жана дүйнө таанымдык өзгөчөлүгүн таанууга болот. Анткени элдик поэмалар аркылуу берилген улуттун маданияты өзүнө тиешелүү өзгөчөлүктөрү бар, адамдагы материалдык, руханий ишмердүүлүктүн, социалдык-тарыхый, эстетикалык, моралдык нормалардын, баалуулуктардын натыйжасы болуп саналат. Мына ушуга байланыштуу бул илимий иште элдик поэмалын англис тилине которулушу жана андагы тилдик каражаттар, эки элдин дүйнө таанымынын чагылдырылышын талдоого арналгандыгы илимий иштин **актуалдуулугун** негиздейт.

### **Диссертациялык иштен алынган жаңы илимий натыйжалар.**

1-натыйжа. Лингвопоэтикалык анализдин негизинде мисалдар системага салынып, алардын функциялык өзгөчөлүктөрү каралып жана которуунун жаңы ықмалары иштелип чыккан (3-бап).

2-натыйжа. Диссертант тарабынан «Кыз Дарыйка» элдик поэмасы алгачкы жолу которулуп, ага лингвопоэтикалык анализ жасалган: фонетика-фонологиялык, морфологиялык, лексикалык жана синтаксистик каражаттарды которуунун жолдору (3.1., 3.2., 3.3., 3.4.)

3-натыйжа. Элдик поэмалын англис тилине которуунун өзгөчөлүктөрү бириńчи жолу илимий деңгээлде изилденип чыгып, кормодогу текстеш эмес эки тилдин жалпылыгы менен айырмачылыктарын табуунун жолдору аныкталып, бул учурда лингвистикалык жана эктралингвистикалык факторлор негизги ролду ойной тургандыгы белгиленген (3.5., 3.6., 3.8.).

4-натыйжа. Улуттун тарыхын, коомдун өсүп-өнүгүүсүнүн түрдүү баскычтарын, улуттук өзгөчөлүгүн чагылдырган «Кыз Дарыйка» элдик поэмасына алгачкы жолу лингвопоэтикалык анализдин жасалышы автордун көз карашында илимий жаңылык катары эсептелген (3.5., 3.6., 3.7.).

5-натыйжа. Диссертацияда улуттун идеялык, эстетикалык баалуулуктары, өзгөчөлүктөрү, дүйнөнү таанып билүү, тарбиялык-дидактикалык маселелер б.а. комплекстүү релеванттуулуктар чагылдырылган. Көркөм чыгарманын тексттиндеги эктралингвистикалык тарыхый, социалдык, когнитивдик, эстетикалык, психологиялык, маданий, семиотикалык релеванттуулуктарды аныктоодо лингвопоэтикалык анализ ыкмасы ийкемдүү экендиги далилденген (3.8.).

**Изилдөөдө туюнтулган илимий натыйжалардын негизделиши.** Диссертациялык иш «Кыз Дарыйка» элдик поэмасын алгачкы жолу англис тилине которуу менен, аталган поэмалын жана анын кормосуна лингвопоэтикалык атайын илимий деңгээлдеги иликтөөгө арналган. Иш темасына жараша ички мазмунун толук салыштырылып иликтенген. Бириńчи бап теориялык бөлүмгө арналган. Диссертант изилдөө ишинде кормо категорияларын илимий курал катары пайдалануу менен лингвопоэтикалык каражаттардын негизинде алгачкы жолу системага салып изилдөөгө аракет

жасаган. Изилдөө ишинде катормо категориялар, лингвопоэтикалык каражаттар жана алардын изилдениши тууралуу илимий-теориялык маселелерге кайрылган. Биринчи бабында окумуштуулардын изилдөөлөрүнө кайрылып, дээрлик толук ачып бере алган.

2-бап. Иштин экинчи бабы «**Элдик поэмалын катормосун изилдөөнүн материалдары, методологиясы жана методдору**» деп аталып, изилдөөнүн объектиси, предмети; диссертациялык иштин теориялык жана методологиялык базасы, изилдөөнүн материалдары, методдору, т.а. лингвопоэтикалык анализ тууралуу жоболор негизделип, көркөм образды башка тилдин каражаттары аркылуу анын өзгөчөлүгүн катормо тилде түзүү тууралуу теориялык ойлор илимий негизде бекитилген.

3-бап. Учунчү бап «**Кыз Дарыйка**» поэмасынын катормосуна лингвопоэтикалык анализ деп аталып, Кыз Дарыйка элдик поэмасынын катормолоруна лингвопоэтикалык анализ жүргүзүлгөн. Аталган бапта диссидентант окумуштуулар А. А. Липгардтын, О.С.Ахманованын лингвопоэтикалык анализ боюнча жана профессор З.Караеванын лингвистикалык багытта иликтөө иштери тилдик каражаттарды: 1) фонетика-фонологиялык; 2) морфологиялык; 3) лексикалык; 4) синтаксистик деңгээлдерде анализдөөнү талап кылаарын жана адекваттуулукка жетишүүчү дагы бир маанилүү фактор экстралингвистикалык релеванттуулуктарды билүү теорияларына таянуу менен лингвопоэтикалык, лингвистикалык, стилистикалык, адабий, семиотикалык анализдерди камтууга жетишкен. Лингвистикалык анализ аркылуу поэмалын тексттик катормосуна фонетика-фонологиялык, морфологиялык, лексикалык, синтаксистик тилдин деңгээлдери аныкталган. Иште алдына койгон максатын ачып берүүдө изденүүчүлүк менен факт-материалдарды колдоно алган.

**Изденүүчү тарабынан алынган натыйжалардын тиешелүү актуалдуу проблемалын, теориялык маселенин жана практикалык милдеттердин чечилишине багытталышы.** Иштеги тыянактар, натыйжалар жана корутундулар изилдөөнүн максат-милдеттерин жүзөгө ашыруунун негизинде жетишкен. Иштин теориялык деңгээли талапка ылайык. Диссертациялык изилдөө жалпы тил илиминин, тектештирме-тарыхый тил илиминин жоболорун, аспектилерин пайдалануу менен аткарылган. Изилдөөнүн көздөгөн максатына, алган багытына, мазмун-натыйжасы катары байкоо, топтоо, сыпаттоо, чечмелөө, салыштыруу, жалпылоо, статистика, трансформация, лингвопоэтикалык анализ методдору колдонулду. Илимий изилдөөнүн натыйжалары катормо сабактарынын семинарларында, практикалык сабактарда окуу материалы катары кенири колдонулат.

**Иштеги негизги жоболордун, натыйжалардын, тыянактардын басмадан чыгуусу.** Изилдөөнүн жүрүшүндө темага байланыштуу илимий

макалалар жогорку окуу жайлар тарабынан уюштурулган түрдүү илимий-практикалык конференцияларда жарыяланып, басмадан чыккан: Диссертациялык изилдөөнүн негизинде иштин мазмунун чагылдырган 8 илимий макала жарыяланып, анын ичинен чет элдик индекстелген (РИНЦ) илимий басылмаларда 3 макала жарык көрдү.

**Авторефераттын диссертациянын мазмунуна шайкеш келиши.** Автореферат толугу менен диссертациянын мазмунуна, анда коюлган изилдөөнүн максаттарына жана милдеттерине, жүргүзүлгөн изилдөөлөргө, алынган жыйынтыктарга дал келет. Авторефераттын кыргыз, орус, англий тилдеринде резюмеси бар.

**Диссертациянын мазмунундагы жана жасалгаланышындагы кемчиликтер.** Диссертациялык иште байкалган төмөндөгүдөй жагдайлар боюнча сын-пикир жана сунуш-кеңеш айтууга болот деп эсептейбиз:

1. Изилдөө «Кыз Дарыйка» поэмасынын английче көрмөсүна жана текстине лингвистикалык, фольклордук, мазмундук-когнитивдик, стилистикалык, текстологиялык талдоолор үстүртөн берилип калган. «Кыз Дарыйка» поэмасынын элдик экендинге келтирилген далилдер жетишсиз. Бул автордук эле чыгарма.
2. Иштин милдеттери так, даана жиктелбей көрсөтүлүп, номерленбей аталыптыр. Милдеттердин кийинки экөө стилдик жактан чала аныкталган.
3. Изилдөөнүн жаңы натыйжаларын ишенимдүү, негиздүү шөкөттөө керек эле. Жумуштун практикалык мааниси изилдөө методдору менен барабарлаштырылып калыптыр. («Киришүү»).
4. Лингвопоэтиканын эволюциясы тууралуу сез кылганда академик В.В.Виноградовдун ири көлөмдүү эмгектери, концептуалдык ойлору, баалуу табылгалары таптакыр көрсөтүлбөй калган.
5. Иштин предмети да, объектиси да анализ катары аталыптыр. Анализ – метод, ал объект да, предмет да боло албайт («Киришүү», II бап, автореферат: 8-бет). **Объектти** «Кыз Дарыйка» поэмасынын түп нускасы жана көрмөсү, ал эми изилдөөнүн **предмети** – көркөм чыгарманын тексттиндеги лингвистикалык, стилистикалык, адабий, семиотикалык өзгөчөлүктөр десе тура болгудай;

Анча маанилүү делинбеген айрым техникалык мүчүлүштүктөр:

1. Текстте түрдүү каталар учурдайт. Библиографияда ГОСТ сакталбаган: 1) *Известия ВУЗов* эмес, *Известия вузов*; 2) К.Ш.Токтомаматов атындагы *Эл аралык университетинин Жарчысы* эмес, *К.Ш.Токтомаматов атындагы эл аралык университетинин жарчысы*; 3) в журнале *Бюллетень науки и практики* эмес, в журнале “*Бюллетень науки и практики*”, улуттук аралык мамилелерди эмес, улуттук аралык мамилелерди («Киришүү»), кыргыз жана англий чыгармаларга тиешелүү болгон эмес, чыгарманын кыргыз жана

*англис тилдерине тиешелүү болгон (“Милдеттери” бөлүмчөсүндө) тексттеги мисалдарды курсив менен да, тырмакча менен да жиктелет ж.б.у.с. көп калпыстыктар кетирилген. УАКтын талаптарына ылайык шөкөтөп, орфографиялык жана пунктуациялык каталарды ондоо талап кылышат.*

**Диссертациялык иштин УАК кабыл алган тиешелүү талаптарга дал келиши.** Жыйынтыктап айтканда, Жапарова Гульнарида Токторалиевнанын “Кыз Дарыйка” поэмасына лингвопоэтикалык анализ (киргыз тилинен англ ис тилине жасалган котормонун негизинде) аттуу 10.02.20 – текстештирмөтарыхый типологиялык жана салыштырма тил илими адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазган диссертациясы темасынын актуалдуулугу, максат-милдеттеринин аткарылгандыгы, иштин толук бүткөндүгү, алынган натыйжаларынын жаңылыгы жана илимий-теориялык, практикалык мааниси жагынан КР УАКтын кандидаттык диссертацияларга коюлуучу талаптарына жооп берет, ал эми анын автору Жапарова Гульнарида Токторалиевна 10.02.20 – текстештирмөтарыхый типологиялык жана салыштырма тил илими адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алууга татыктуу деп бүтүм чыгарууга болот.

Диссертациялық иш Ош мамлекеттік университетинин Филология жана маданият аралық коммуникация институунун англіс тилинин фонетикасы жана грамматикасы кафедрасының кеңейтилген кеңешмесіндегі талкууланган (№5 протокол, 10.12.2024-ж.). Кеңешмеге төрайым, ф.и.к., доцент Б.Ж.Тургунбаева, ф.и.д., профессор К.Зулпукаров (10.02.20), ф.и.д., профессор Г.А. Мадмарова (10.02.20), ф.и.к., доцент Т.Б.Кабылов (10.02.19), ф.и.к., доцент Д.Б.Суркеева (10.02.20), ф.и.к., доцент А.К.Кайкыбашева (10.02.20), ф.и.к., доцент Г.Б.Аипова (10.02.20), ф.и.к., доцент Б.И.Исмаилова (10.02.20), ф.и.к., доцент А.О.Кулубекова (10.02.20), ф.и.к., доцент М.Н.Абыкеримова (10.02.20), ф.и.к., доцент А.М. Жороева (10.02.20), доцент Р.Ж.Сагындыкова (10.02.20), ф.и.к., доцент С.Р.Абықадырова (10.02.20), доцент А.О.Кулубекова (10.02.20), доцент С.М.Амиралиев (10.02.19), Филология боюнча PhD доктор, доцент А.А.Акматова, ф.и.к., С.К.Пазыловалар (10.02.20) жана катчы, ф.и.к., Х.Т.Абдурахмановалар (10.02.20) катышып, корутунду бир добуштан жактырылған.

## **Жыйындын төрайымы,** филология илимдеринин ОшМУнун доценти:



**Ош МУ**  
**Тастықтаймын**  
20 дүйнө ж. «12» 12  
Кадрлар болумунун  
башчысы!  Гурдубаева Г.

Б. Ж.Тургунбаева

Катчы: филология илимдеринин кандидаты, доц.:  Х.Т.Абдурахманова